

“Макулдашылды”

Билим берүүнүн сапаты
бөлүмүнүн башчысы,
проф. М. Алтыбаева.

07 "06" 2023-ж

“Бекитемин”

ОшМУнун окуу иштери боюнча
проректору, п.и.к. доцент Божонов З.С.

07 "06" 2023-ж

З.Жонов

2022-2023-окуу жылы

Факультет: Физика-техника факультети

550200 ФМББ багытынын “Физика” профили боюнча бакалавриаттын бүтүрүүчүлөрү үчүн
МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯНЫН ПРОГРАММАСЫ

Окутуунун натыйжалары, компетентүүлүктөр	Суроо жана тапшырма\Күтүлүү натыйжалар	дисциплина
	ОН-1	
ИК-4	1. Токтордун өз ара аракеттенүүсү. Магнит талаасы, анын индукциясы жана чыңалышы. Био-Савар-Лапластиң закону. Ампердин закону. Заряддалган бөлүкчөнүн электр жана магнит талааларындагы киймылы. Лоренц күчү. Диа, пара- жана ферромагнетизм. Ушул суроолордун мазмунун ачыла.	
СЛК-1	2. Кыймылдын салыштырмалуулугу. Галилейдин салыштырмалуулук принципи жана өзгөртүп түзүүлөрү. Салыштырмалуулуктун атайын теориясы (CAT). Эйнштейндин постулаттары. Лоренцтин өзгөртүп түзүүлөрү жана анын тыянактары. CATдагы мейкиндик, убакыт, эсептөө системасы. Бул суроолордун маңзыын компьютердик презентациянын жардамында ачыла.	
СЛК-2	3. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону. Гравитациялык талаа. Асман телолорунун киймылы. Кеплердин закондору. Космостук ылдамдыктар. Ушул суроолордун маңзыын ачыла. Космосту өздөштүрүүнүн келечегине баа бергиле. Ташкындардын себеби жана натыйжалары кайсылар? Жообунарды негиздегиле	
СЛК-5	4. Жарыктын интерференциясы жана дифракциясы, алардын өз ара карым-катнашы. Когеренттүүлүк. Эки нурдук жана көп нурдук интерференция. Жарыш эмес жана жарыш нурлардагы дифракция. Дифракциялык торчо. Жарыктын поляризациясы. Малюстун, Брюстердин закондору. Ушул суроолорду чечмелегиле. Толкундук оптиканын ири колдонулуштарын атап, алардын илимдин өнүгүшүндөгү ролуна баа бергиле.	
ПК-3	5. Электромагниттик индукция. Ленц эрежеси. Өздүк индукция. Фуко токтору. Өз ара индукция. Токтун магнит талаасынын энергиясы. Ушул суроолорду чечмелегиле. Электромагниттик индукция	

	<p>кубулушун колдонууну трансформатордун мисалында ачып көрсөткүлө. Фарадейдин электромагниттик индукция боюнча тажрыйбасын жасагыла.</p> <p>6. Планеталардын жандоочулары жана шакектери. Ай. Айдын фазалары. Айдын жана Күнлүн тутуулары. Сарос. Айдын фазаларынын өзгөрүшүн эске алуу менен, тутуулардын эмне себептүү орун алышын анализдеп, түшүндүргүлө.</p> <p>7. Жылуулук нурдануусу. Абсолюттук кара тело. Кирхгофтун закону. Стефан-Больцмантын закону. Виндин закону. Рэлей-Джинстин формуласы. Ультракызылт-көк катастрофа. Планктын формуласы. Оптикалык пиromетрия. Жылуулук нурдануусун изилдөөнүн физиканын өнүгүшүнө тийгизген таасирин баалагыла.</p>	
--	---	--

ОН-2

Физикалык, педагогикалык, кесиптик-методикалык билимдердин бүтүн системасына ээлик кылат жана ушул аймакка таандык маселелер боюнча өз оюн илимдеги, билим берүүдөгү азыркы тенденцияларды эске алуу менен мамлекеттик жана расмий тилдерде логикалык туура, жүйөөлүү жана даана бере алат, ошондой эле чет тилдердин бирөөсүнө баарлашуу деңгээлде ээлик кылат.

ЖКК-1	1. Жарыктын электрон менен аракетенүүсү. Комитондун эффекти. Ушул суроолордун маңызын чечмелеп түшүндүр.	Кванттык физика.
ИК-2	2. Фотоэффект, анын түрлөрү. Тышкы фотоэффекттин закондору. Фотон. Фотоэффекттин кызыл чеги. Эйнштейндик тенденмеси. Фотоэлементтер: алардын иштөө принципи, колдонулушу. Ушул суроолордун маңызын негиздеп мисал келтирип. ачыла.	Астрономия
ИК-3	<p>3. Күн – эң жакындык жылдыз. Күндүн түзүлүшү, активдүүлүгү жана анын бетинде байкалуучу кубулуштар. Күндүн атмосферасы. Жылдыздар. Өзгөрүлмө жылдыздар. Жаңы жана өтө жаны жылдыздар. Жылдыздык топтошуулар. Галактика. Ушул суроолордун маңызын компьютердик презентация жасап ачыла.</p> <p>4. Электрдик заряд. Кулондун закону. Электр талаасы, анын чыңалышы. Талаалардын суперпозициясы. Остроградский-Гаусстун теоремеси. Потенциал. Электр талаасындагы дизелектриктер жана өткөргүчтөр. Электрдик сыйымдуулук. Конденсаторлор, алардын колдонулушу. Электр талаасынын энергиясы. Ушул суроолорго негиздеп жооп бергиле.</p> <p>5. Күн системасы. Планеталар. Жер тибиндеги жана гигант планеталарды мүнөздөгүлө. Планеталардын көзгө көрүнгөн кыймылын жана конфигурацияларын түшүндүргүлө. Бир планета (мисалы, Марс) жөнүндө компьютердик презентация жасагыла.</p> <p>6. Планеталардын жандоочулары менен шакектерин мүнөздөгүлө. Ай. Айдын фазалары. Айдын жана Күнлүн тутуулары. Сарос. Айдын фазаларынын өзгөрүшүн эске алып, тутуулардын орун алуу себебин компьютердик презентация жасап түшүндүргүлө.</p> <p>7. Жарыктын зат менен өз ара аракеттенишүүсүн: дисперсия, жутулуу, чачыроо кубулуштарын, Черенков-Вавиловдун эффектин мүнөздөгүлө. Нерселердин ак же кара, же башка түстө болушунун, ачык асмандын көк түстө болушунун себептерин түшүндүргүлө. Бул кубулуштардын колдонулушуна негиздеп мисал келтиргиле.</p>	Молекулярдык физика Электромагнет. Термодинамика

ОН-3

Негизги жсана орто мектептин физика курсу боюнча окуу материалын анализдей алам; ал кандай типтеги (аралаш, жсаңы материалды окуп уйронуу, билим-бигчилк-көндүмдөрдү өркүндөтүү, билимдер менен бигчилктөрдү текшерүү жсана түзөтүү, билимдерди жалпылоо жсана системалаштыруу) физика сабактарын учурда КРда пайдаланып жаткан физика боюнча билим берүүчүлүк программанын темаларынын жсана болумдөрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жсана окуу планына ылайык долбоорлойт, бул сабактарды аларга керектүү окутуу каражаттарын, анын ичинде дидактикалык таркатма материалдарды даярдап, жүзөгө ашияра алам.

ЖК-2 ЖК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Асман сферасы. Эклиптика. Горизонталдык жсана экваториалдык координаталар. Жазгы жсана күзгү күнтүн тенелүүлөрдүн, жайкы жсана кышкы күн токтолуулардын себебин түшүндүргүлө. Конкреттүү күндөгү берилген убакытта (мисалы, 2022-ж., 14-июнь saat 10.30 болгон кездеги) Күндүн горизонталдык координаталарын аныктагыла. 2. Заттын конденсиленген абалдары. Суюктуктар. Беттик тартылуу. Аморфтук жсана кристаллдык телолор. Кристаллдык торчо. Кристаллдардын классификациялары. Кристаллдарды түзгөн бөлүкчөлөрдүн өз ара байланышы. Дюлонг-Птинин закону. Фазалык өтүүлөр. Клапейрон-Клаузиустун тенденеси. Фазалык диаграмма. Учтүк чекит. Ушул суроолорго негиздеп жооп бергиле. 3. Реалдык газ. Молекулалар аралык өз ара аракеттенишүү күчгөрү. Ван-дер-Ваальстын тенденеси. Ван-дер-Ваальстын изотермаларын реалдык газдын изотермалары менен салыштыргыла. Критикалык абал. Ван-дер-Ваальстын турактууларынын физикалык маңызын ачкыла. Газдарды суюлтуунун жолдорун, алардын практикалык колдонулуштарын мүнөздөгүлө. 4. Катуу телонун динамикасы. Инерция моменти. Айлануу кыймылышынын кинетикалык энергиясы. Импульс моменти жсана анын сакталуу закону. Эркин айлануу октору. Нутация. Гирокоптун прецессиясы, колдонулушу. Механикалык жумуш, кубаттуулук, энергия. Механикалык энергиянын сакталуу законун айтыш, формуласын жазгыла жсана селкинчектин мисалында түшүндүргүлө. 5. Статистикалык методду мүнөздөгүлө. Максвеллдин бөлүштүрүүсүн келтирип чыгаргыла. Басым, температура статистикалык чондуктар экендигин негиздегиле. Эмне учүн Клапейрон-Менделеевдин тенденеси идеалдык газдын абалынын негизги тенденеси деп аталаат? Больцмандын бөлүштүрүүсү, барометрдик формула; алардын практикалык колдонулушуна мисал келтирип, маңызын ачкыла. 6. Нурдануунун кванттык табияты. Тормоздук рентгендик нурдануу. Мүнөздүк рентгендик нурдануу жсана рентгендик спектрлер. Мозлинин закону. Ушул суроолордун маңызын ачкыла. Флюорографиянын мисалында рентген нурларынын колдонулушун түшүндүргүлө жсана анын адамдын дени сак жашоосун камсыздоодогу ролуна баа бергиле. 7. Нурдануунун кванттык табияты. Тормоздук рентгендик нурдануу. Мүнөздүк рентгендик нурдануу жсана рентгендик спектрлер. Мозлинин закону. Ушул суроолордун маңызын ачкыла. Флюорографиянын мисалында рентген нурларынын колдонулушун түшүндүргүлө жсана анын адамдын дени сак жашоосун камсыздоодогу ролуна баа бергиле. 	Кванттык физика Астрономия Молекулярдык физика Электромагнет. Термодинамика Статистикалык физика жсана термодинамика
--	--	---

ОН-4

Физика сабагындагы демонстрациялык экспермент үчүн тажрыйбаларды, фронталдык лабораториялык иштерди жана аларды көюуга көректүү приборлор менен каражаттарды, видеодемонстрацияларды жана компьютердик моделдерди тандап алууга жана даярдоого, аларды сабак учурунда пайдаланууга жөнөдөмдүү

СК-1	1. Ньютондун I закону. Инерциялык эсептөө системалары. Телонун массасы жана импульсу. Күч. Ньютондун II закону. Ньютондун III закону. Өзгөрүлмөлүү массадагы телонун күймылды. Импульстун сакталуу закону. Бул суроолордун маңызын негиздеп мисал келтирип ачыла. Ньютондук механиканын колдонулуш чектерин көрсөткүлө жана анын азыркы физикадагы ээлеген ордун баалагыла.	Кванттык физика.
СК-2	2. Термодинамикалык метод. Тен салмактуу, тен салмаксыз процесстер. Термодинамиканын I башталмасы – закону, Циклдик процесстер. Жылуулук машиналары, алардын ПАКи. Кайтарылма жана кайтарылбас процесстер. Термодинамиканын II закону. Кельвин жана Клаузиустун аныктамасы. Клаузиустун барбарсыздыгы. Энтропия. Термодинамиканын II башталмалсынын, б. а. законунун статистикалык маңызын ачыла жана бул законго баа бергиле.	Астрономия
СК-4	3. Жарыктын интерференциясы. Когеренттүүлүк. Интерференциялык максимумдар менен минимумдар. Жарыктын дифракциясы. Френелдин жана Фраунгофердин дифракциясы. Дифракциялык торчо. Жарыктын поляризациясы. Малостун, Брюстердин закондору. Жарыктын интерференция, дифракция, поляризация кубулуштарынын колдонулуштары. Ушул суроолордун маңызын мисал келтирип ачып, чечмелегиле. 4. Материя, анын түрлөрү, жашоо формалары, күймылды жана физика илими. Механика, анын негизги маселеси. Эсептөө системасы. Материалдык чекиттин кинематикасы. Траектория, өтүлгөн жол, которулуш, ылдамдык, ылдамдануу. Катуу телонун алга умтулуу жана айлануу күймүлдәрүү. Ушул суроолордун маңызын негиздеп мисал келтирип ачып, түшүндүргүлө. 5. Жарыктын дисперсия, жутулуу, чачыроо кубулуштарынын маңызын ачыла жана аларды бири-бири менен салыштыргыла. Бул кубулуштардын жалпылыгы эмнеде? Нерселердин кандай түстө болушу эмнеден көз каранды? Ачык асмандын көк түстө болушунун себебин түшүндүргүлө. Бул кубулуштардын колдонулуштарын мисал келтирип баалагыла. 6. Электрдик заряд жана анын сакталуу закону. Кулондун закону. Электр талаасы, анын чыңалышы. Талаалардын суперпозициясы. Потенциал. Электр талаасындагы дизэлектриктер жана өткөргүчтөр. Электрдик сыйымдуулук. Конденсаторлор. Электр талаасынын энергиясы. Ушул темалардын мазмунун ачып көрсөткүлө, колдонулуштарына мисал келтирип, баа бергиле. 7. Суюктуктардагы, вакуумдагы жана газдардагы электр тогун салыштыргыла. Электролиз. Фарадейдин закондору. Термоэлектрондук эмиссия. Өз алдынча эмес жана өз алдынча разряддар. Суюктуктардагы, вакуумдагы жана газдардагы электр тогун пайдаланууга мисалдарды келтиртиле жана маанисин баалагыла	Молекулярдык физика Электромагнет. Термодинамика

ОН-5

Билим берүүнүн жыйынтыктарын прогноздоого, мониторинг откөрүүгө, математикалык /табигый (физикалык)/ социалдык, гуманитардык билимдердин базалык жоболорун пайдалануу менен окуучулардын жетишкендиктерин баалоого жөнөдөмдүү

ЖК-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Турактуу электр тогу. 1уюк чынжыр үчүн Омдун закону. Кирхгофтардын эрежелери. Токтун жумушу жана кубаттуулугу. Джоуль-Ленцтин закону. Металлдардын электр өткөрүмдүүлүгүнүн классикалык электрондук теориясы. Ушул суроолордун маңызын ачыла. Турактуу токтун негизги колдонулуштарын мүнөздөгүлө жана аларга баа бергиле. 2. Электромагниттик индукция жана анын негизги закону. Ленц эрежеси. Өздүк индукция. Фуко токтору. Өз ара индукция. Трансформатор, анын иштөө принциби. Токтун магнит талаасынын энергиясы. Ушул суроолордун маңызын ачып, түшүндүргүлө. Электромагниттик индукция кубулушун тажыйба жасап демонстрациялагыла. 3. Электр тогун өткөрүүчү түрдүү чейрөлөрдү сыпаттап, салыштыргыла. Суюктуттардагы электр тогу. Электролиз. Фарадейдин закондору. Электролиздин колдонулуштары (аккумулятордун иштөөсүн түшүндүргүлө). Газдардагы электр тогу. Өз алдынча эмес жана өз алдынча разряддар. Өз алдынча разряддын түрлөрү. Газдардагы электр тогунун колдонулуштарын мүнөздөгүлө жана ролун көрсөткүлө. 4. Механикалык термелүү, анын түрлөрү. Гармоникалык термелүү. Маятниктер. Эркин жана аргасыз термелүүлөр. Резонанс. Механикалык толкундар, алардын түрлөрү. Жалпак жүгүрүүчү толкун. Толкундардын суперпозиция принциби. Үн, анын табияты жана тараалуусу. Акустикадагы Доплердин эффекти. Ушул суроолордун маңызын ачыла, колдонулуштарын көрсөткүлө. 5. Жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогу. Өздүк жана кошулмалуу өткөрүмдүүлүк. Жарым өткөргүчтөрдөгү контакттык электрдик кубулуштар: р-п өткөөл. Жарым өткөргүчтөрдүн колдонулушу. Вакуумдагы электр тогу. Жарым өткөргүчтөрдөгү жана вакуумдагы электр тогун салыштыргыла. Ушул суроолордун маңызын компьютердик презентация жасап ачыла. 6. Электрдик термелүүлөр. Термелүү контуру, андагы эркин жана аргасыз электрдик термелүүлөр. Өзгөрмө ток; активдүү жана реактивдүү каршылыктар. Өзгөрмө токтун чынжырындагы токтун күчүнүн жана чыңалуунун аракеттүү маанилери. ГЭСтерде электр энергиясын алуу. КР үчүн гидроэнергетиканын ролун жана аны өнүктүрүүнүн практикалык маанисин түшүндүргүлө жана ага баа бергиле. 7. Атомдук спектрлердин закон ченемдиктери. Атомдун Томсон түзгөн модели. Резерфорддун тажыйбасы. Атомдун ядролук модели. Бордун постулаттары. Франк менен Герцтин тажыйбасы. Сүүтектин атому үчүн Бордун элементардык теориясы. Ушул суроолордун маңызын ачып түшүндүргүлө. 	Электродинамика Статистикалык физика жана термодинамика Кванттык физика. Астрономия Молекулярдык физика Электромагнет. Термодинамика
ПК-2		

ОН-6

Физика боюнча ар кандай татаалдыктагы маселелерди чыгарат жана окуучуларды физика боюнча олимпиодаларга катышууга даярдайт, аларды физикага кызыктыруу жана физикалык-техникалык багыттардагы кесиптерге багыттоо максатында класстан тышкаркы иштерди, анын ичинде физикалык кечелерди, акыл таймаштарын ж.б. уюштурат

ПК-15	1. Мектепте окутуунун интерактивдүү усулдарын колдонуунун жолдору. 2. Тарбиянын негизги усулдарын, каражаттарын жана ыкмаларын айтып бериниз. 3. Жамаат жөнүндө жалпы түшүнүк. Жамааттын белгилери жана негизги функциялары . 4. Мугалимдик кесиптин маңызы жана өзгөчөлүгү.	Педагогика
ПК-4	5. Өзүн-өзү тарбиялоо жана кайра тарбиялоо. Негизги методдор жана каражаттар. 6. Педагогикалык чеберчиликтин негизги түзүлүшү жана мүнөздөмөлөрү 7. К.Д. Ушинский оруս педагогикасынын негиздөөчүсү.	
СК-3	8. Мектепте окутуунун заманбап технологиялары	

ОН-7

Маалымат менен иштөөнүн негизги усулдарына, ыкмаларына жана каражаттарына ээ, компьютерде иштей алат; өзүнүн кесиптик билим-билигичтик-көндүмдөрүнүн деңгээлин жогорулатууда, ошондой эле, физиканы, математиканы жана информатиканы окутууда заманбап маалыматтык билим берүүчүлүк технологияларды колдонот

ИК-1	1. Педагогикалык процесстин маңызы, мазмуну жана негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү. 2. Инсан түшүнүгү, инсандын өнүгүшүнүн жана калыптанышынын негизги факторлорунун өзгөчөлүктөрү (тукум куучулук, чөйрө жана тарбия). 3. Билим берүүнүн мазмуну, принциптери жана тандоо критерийлери. Билим берүүнүн мазмунун чагылдырган документтер. 4. Мектепти башкаруу системасынын деңгээлдеринин түзүлүшү. Бул системанын биринчи деңгээлинин функционалдык милдеттерин сүрөттөп бериниз. 5. Кыргыз Республикасынын заманбап билим берүүсүнүн негизги өнүгүү багыттары 6. В.А. Сухомлинскийдин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү 7. Окуучулардын дүйнөгө болгон илимий көз карашын калыптандыруу, акыл тарбиясынын мазмуну, методдору жана каражаттары. 8. Окутуунун негизги принциптери. 9. Инсандын өнүгүүсү. Инсандын өнүгүүсүнүн негизги факторлору. 10. Коррекциялык педагогиканын максаты, милдеттери жана негизги категориялары (сурдо, тифло жана олигофрениялык педагогика, логопедия).	Педагогика
ПК-12		

ОН-10

Физика-математикалык билим берүү тармагында илимий изилдөөлөрдүн негизги усулдарын колдонуп изилдөө планын түзүүгө, изилдөөнү жүргүзүүгө жөндөмдүү

ЖК-4	1. Мектепте тарбия иштерин уюштуруу. Класс жетекчинин ишмердүүлүгүнүн негизги бағыттары, милдеттери жана иштөө формалары. 2. Мектептеги салттуу эмес сабактар.	Педагогика
ПК-10	3. Башкаруу маданияты мектепти башкаруунун негизги функциясы катары. Башкаруу маданиятынын негизги компоненттери (аксиологиялык, технологиялык жана инсандык чыгармачылык)	
ПК-11	4. Заманбап мектептеги сабактардын негизги типтерин айтып бериз. 5. Педагогика илиминин предмети, милдеттери, негизги категориялары. 6. Окутуунун усулдары, алардын классификациясы. Интерактивдуу окутуу методдору	

ОН-11

Кесиптик билим берүүчүлүк аймакта маданий-агартуучулук мунөздөгү билим берүүчүлүк маселелерди аныктайт жана чече алат

ПК-16	1. Эмгекке тарбиялоону уюштуруунун маңызы, милдеттери, негизги усулдары жана формалары 2. Мектептеги ден тарбиясы, негизги усулдары, каражаттары жана иштөө формалары 3. А.С.Макаренконун советтик педагогика илиминин өнүгүшүнө кошкон салымы. Жамааттын калыптануу теориясы. 4. Жалпы адамзаттык баалуулуктар инсандын базалык маданиятынын негизи катары. Тарбиянын составдык белуктөрүн калыптандыруунун орду. 5. Эстетикалык тарбиянын маңызы, милдеттери, негизги усулдары жана каражаттары 6. Мектептеги башкаруу системасынын түзүлүш деңгээлдері.	Педагогика
-------	---	------------

ФТФнын деканы, т.и.к., доцент:

З.Ш. Айдарбеков

ЭТФ кафедрасынын башчысы, доцент:

М.Ч. Осконбаев

ФТФнын усулдук кеңешинин төрайымы:

А.Ж. Эгемназарова